

# КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ

29. 2016

К.ТЫНЫСТАНОВ атындағы ЫСЫҚ-КӨЛ МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА К.КАРАСАЕВ атындағы  
БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫҚ УНИВЕРСИТЕТТЕРИНIN ИЛИМИЙ-ПРАКТИКАЛЫК БАСЫЛМАСЫ

Журнал 2000-жылы  
негизделген

## МАЗМУНУ

### ТИЛ ИЛИМИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ

Башкы редактор

**А. ИМАНОВ**

Филол. ил. доктору, профессор

Башкы редактордун  
орун басары

**С. ИСКЕНДЕРОВА**

Филол. ил. доктору, профессор

### РЕДАКЦИЯЛЫК КОЛЛЕГИЯ:

С.Ж.МУСАЕВ, Ж.ОСМОНОВА,  
С.Б.БЕГАЛИЕВ, М.Т.САДЫРОВ,  
А.И.МУСАЕВ, Л.У.ҮКУБАЕВА,  
А.Н.СЫДЫКОВ, Т.Т.ТОКОЕВ

### ИЛИМИЙ-РЕДАКЦИЯЛЫК КЕНЕШІ:

А.АБДЫКЕРИМОВА, А.А.АКМАТАЛИЕВ,  
С.О.БАЙГАЗИЕВ, К.АБАКИРОВ,  
Ж.ЧЫМАНОВ, А.Т.ТУРСУНОВ,  
Б.Ш.УСУБАЛИЕВ, Ж.Т.ЧЫНАЕВ,  
Т.САДЫКОВ, Ж.ЖУМАЛИЕВ,  
Ф.КАДЫРКУЛОВА, Б.М.АКМАТОВ

Басылма эсси

К.Тыныстанов атындағы Ысық-Көл  
мамлекеттік университеті,  
К.Карасаев атындағы  
Бишкек гуманитардық университеті

## МАЗМУНУ

### ТИЛ ИЛИМИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ

Карымшакова А.Т. Кыргыз тилиндеги ат атоочтон пайда болгон бөлүкчөлөр .....	3
Усмамбетов Б.Ж. Махмуд Кашгаринин “Дивану лугат ат-турк” сөздүгүндөгү үңгүлардын семантикалык өзгөчөлүктөрү жана алардын кыргыз тилине болгон катыштыгы .....	6
Жумалиев Ж. Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашгаринин чыгармаларынын кандай тилдик жағдайда жазылгандастыгы жөнүндө .....	8
Усмамбетов Б.Ж. Махмуд Кашгаринин “Диванындагы” буюм-тайымдарга жана курал-жабдыктарга байланыштуу сөздөрдүн жасалышы .....	11
Кенан Семиз. Дыйканчылык лексикасынын жасалышы жолдорун изилдеөө карата .....	14
Шерова А. Үнсүз тыбыштардын объективидүү негиздеги алгачкы классификациясы .....	16
Джумаева А.А. Особенности Интернет общения .....	18
Шерова А. Үндүү тыбыштардын объективидүү негиздеги алгачкы классификациясы .....	20
Кайдылдаева Э.К. Общая характеристика наклонения и модальности .....	23
Ногойбаева Н. Кыргыз тилиндеги курал маанисиндеги сөздүн табияты .....	25
Кайдылдаева Э.К. Формы самостоятельной работы в изучении иностранных языка .....	28
Узбекова Ж.С. Суффиксация. Употребление суффиксов существительных английского языка .....	30
Туарбек к. А. Грамматический строй английского языка и его отличительные особенности сравнительно со строем русского языка .....	32
Гүлден Сагол Йүкsekкяя. Түрк тил уому жана орфография маселеси .....	34
Жумалиев Ж. «Кутадгу билигдин» тили жана нускалары тууралуу окумуштуулардын пикирлери .....	37
Садыралиева Г.Э. Ж.Баласагындын «Күттүү билим» дастындағы метафоралардын өзгөчөлүгү .....	40
Таштанова М. К. Тыныстанов жана жөндөмө категориясы .....	42
Туарбек к. А. Перевод фразеологических сочетаний и идиоматических выражений с английского на русский язык .....	44
Сарчалова А.С. Кыргыз жана түрк тилдеринин паремияларында «байлык» концепттин чагылдырылыш өзгөчөлүктөрү .....	48
Ибраимова Т.О. Улуттук-маданий өзгөчөлүктөр: “Бата” концепти ....	49
Сарчалова А.С. Азыркы лингвистикада концептердин типологиясынын көйгөй .....	51
Узун Бирол. Кыргыз жана түрк тилдеринде курулуштуу түпкү негизин түйнткән сөздөр .....	52
Танаева Н. Коммуникация менен семиотиканын карым-катышы .....	55
Акматова А.Б. Тил илиминде зооморфизмдин образдык атальыш катары изилдениши .....	57
Акматова А.Б. Зооморфизм-фразеологизмдердин лексика- семантикалык тонтору .....	60
<b>АДАБИЯТ ИЛИМИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ</b>	
Сыдыков А.И. Роль таджикско-персидской поэзии в становлении киргизской письменной литературы в XX веке .....	64
Шабданалиев Н. “Дивану лугат-ит-туркстүн” көтөрмөлору .....	67
Ногойбаева К.А. Роза Карагулова улуттук поэзияда импрессионист - акын .....	70

Мухитденова Б.М. Великий Шелковый Путь – транснациональная артерия Евразии, предпосылка возникновения искусства эстрады в регионе Центральной Азии и Казахстана .....	72
Бакирова Г.С. Абзий Кыдыровдун балдарга арналган чыгармаларынын идеялык-көркемдүк өзгөчөлүктөрү ....	75
Гүлден Сагол Йүксеңская. «Манас» дастанындагы салитту үйленүү үлпөтү жана аның баскычтары .....	77
Искендерова С.И., Майчинова Г.Т. Жусуп Баласагындын “Куттуу билим” дастанынын кыргыз элинин адабий, маданий мурастарында алган орду: кечээ, бүгүн жана келечекте .....	85
Дарманова З. Ж. Баласагындын «Кут алчу билим» дастанындагы идеялык баалуулуктар .....	89
Эшмамбетова Н. Кыргыз романында тарыхый чындыкты көркөм интерпретациялоону эгемендүүлүктөн кийин изилдөөнүн методологиялык принциптери .....	92
Мусаева Ж. Жусуп Баласагындын “Кут алчу билим” чыгармасындағы макал-лакаптар .....	94
Кодиров К. Изображение тайн «шобовь к Богу» в ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани .....	96
Кодиров К. Теория «важдати вуджуд» в ирфанической поэзии Мир Сайида Али Хамадани .....	99
Жороева Н. “Куттуу билими” жана азыркы утур ....	102
Устабаева Г.К. Байыркы жана орто қылымдагы адабий мурастар үчүн талаш-таргынтын сынчы К.Артыкбаевдин эмгектеринен орун алыши .....	104

## ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТТЫ ОКУГУУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ

Джумабекова Р.К. Учение через обучение на занятиях русского языка в вузе .....	108
--	-----

Сыдыкова Ж. Кыргызстандын жалпы билим берүү мектептерине турмуш-тиричилик коопсуздук негиздерин киргизүү .....	109
Джумабекова Р.К. Развитие культурно-языковой интуиции при обучении русскому языку .....	112
Аалиева Б. А. Межпредметные связи курса математики и смежных дисциплин в гуманитарных вузах связи как средство профессиональной подготовки учащихся .....	114
Абдулакимова Дж.А. Об основах и принципах развития творческих способностей школьников в процессе обучения посредством информационно-компьютерных технологий .....	116
Кошалиева С. Ш. Активизация познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста в процессе формирование развитие речи .....	118
Абдулакимова Дж. А., Комили Абдулхай Ш. Об историко-математическом образовании и его преподавании в Республике Таджикистан .....	120
Искендерова С.И., Абылрайкунова Ж.С. Бүгүнкү күндеңү ар тараантай өнүккөн иنسан жана лицейдик билим берүү» (“Себат” лицейинин мисальында) .....	122
Назарматова Г.А. Коммуникативная компетентность как качественная характеристика профессионализма преподавателя .....	125
Нурмаибетова Г.К. Педагогикалык билим берүүдөгү бакалаврлардын илимий изилдөө жөндөмүнүн өзгөчөлүктөрү .....	127

## ЭСКЕРҮҮ

Кылышев Э. Сакем жакшы адам эле .....	130
---------------------------------------	-----

## **Тил илиминин маселелери**

Вспомогательные глаголы, указывающие в системе спряжения лицо, число, время, залог и наклонение смыслового глагола.

Местоимения перед смысловым словом уточняют его морфологическую и синтаксическую функции.

Строевые слова помогают также установить, какую синтаксическую функцию выполняет анализируемое слово, т. е. каким членом предложения оно является. Так, например, наличие предлога перед именем существительным и местоимением служит признаком того, что данное смысловое слово используется в любой синтаксической функции подлежащего, сказуемого и прямого дополнения.

В системе прилагательных английского языка, наряду с образованием сравнительной и превосходной степеней сравнения путем прибавления окончаний -

er, - est: great большой, великий; greater больший; the greatest величайший, наибольший, встречаются также и аналитические формы образования степеней сравнения при помощи слов more и most, которые ставятся перед многосложным прилагательным в его исходной форме, образуя с ним единое смысловое целое: important важный, more important важнее, the most important важнейший.

### **Литература**

- Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка. -М., 1983.
- Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. -М., 1992.
- Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. Изд. 2. доп. -М., 2009.
- Новицкая Т.М., Кучин Н.Д. Практическая грамматика английского языка. -М., 1983.

**ДДК 403.943**

**Гүлден Сагол Йүкsekкәя, проф  
Кыргыз-Түрк «Манас» Университети**

## **ТҮРК ТИЛ ҮЮМУ ЖАНА ОРФОГРАФИЯ МАСЕЛЕСИ**

### **Кыскача мазмун**

Түрк басма сөз жана интеллигенция чойресүндө 1910-жылдан баштап латиницаны кабыл алуу туурашту талаштар жүргөн. Экинчи конституциялык монархия мезгилинде бул демилге 1928-жылы 1-ноябрда Ататүрк тарабынан ишке анырылып, түрк тили фонетикага негизделген алфавитке ээ болгон. Ошол эле жылы Тил үюму тарабынан "Орфографиялык сөздүк" чыгарылган. Бул нускама жаңы алфавитке жана жазууга оттуу учурунда жаззу менен байланышту бир канча маселенин чечипшине экардамчы болгон.

Өлкөбүздө жазуу эрежелерин даярдоо, жазуу жана басыт чыгаруу мильдети конституция менен Түрк тил үюмунда берилген жасана бул уюм 1941, 1965, 1977, 1985, 1988, 1993, 1996, 2000, 2005, 2012-жылдары ар кандай өзгөртүүлөр менен орфографиялык эрежелер жыйнагын чыгарган.

Түрк тил үюму жазууда болушу керек болгон бирдиктин тил бирдигинин корголушу учун канчалык маанилүү экендигин сезит аракет кылып жасылатшат, бутундоштуруүнү максат кылып коюп, жазууда пайда болгон тикир келишпестиктерди жок кылууну жана бардык адамдар тарабынан жасытышат. Бирок жазуу эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү, жазуу эрежесинин он жослу өзгөртүүлүшү тикир келишпестиктерди жасараттууда. Жазуу эрежеси боюнча болуп жасыкан тикир келишпестиктер күчөп эле тим бөлбөстөн, Тил үюмунан сырткары башкалаар тарабынан жарык көргөн ар кандай эрежелер көбөйүп, ар ким өзүнө ылайык келген эреже жасаратышы жазууда баш аламандыктын башталышына жол ачкан.

**Түйүндүү сөздөр: орфография, орфографиялык эреже, орфография маселеси**  
**Özet**

Türk imlâsında 1910 yılında Latinçenin kabul edilmesiyle birlikte tartışmalar başlamıştır. 1 Kasım 1928'de Atatürk tarafından Türk dilinin fonetiğine uygun olan Latin alfabesi kabul edilmiştir. Aynı yıl Dil Encümeni tarafından bir İmlâ Lûgati çıkarılmıştır. Bu kılavuz, yeni bir alfabeve ve yazı düzenine geçiş süreci içerisinde ve sonrasında yazımla ilgili birtakım sorunların çözümüne yardımcı olmuştur.

Ülkemizde yazım kılavuzu hazırlama, yazma ve yayımlama görevi, Anayasası ile Türk Dil Kurumuna verilmiş ve bu Kurum 1941, 1965, 1977, 1985, 1988, 1993, 1996, 2000, 2005, 2012 yıllarında çeşitli değişikliklerle kılavuzlar yayımlamıştır.

Türk Dil Kurumu, yazımda sağlanacak birliğin, dil birliğinin korunması açısından ne denli önemli olduğu bilinciyle hareket etmeye, birleştiriciliği göz önünde bulundurmaya çalışmaktadır, yazımda yaşanan tartışmaları sona erdirmeyi

## Тил илиминин маселелери

ve herkesin benimseyecegi, kullanacagi yazim kurallarini ve yazim bicimlerini yayinlashturmayi istemektedir. Ancak yazim kurallarinda degisiklik yapilmasi, imla kılavuzunun on kez cęstili deęşikliklerle yayimlanmasi olmasi tartısmalara zemin olusturmuştur. Yazim sorunları üzerine tartısmalar bir türlü kesilmediği gibi Kurum disında yayimlanan farklı kılavuzlar ve neredeyse herkesin kendi imlasını yaratıp kendi kurallarını belirlemesi de yazim karmaşası yaşınamasına yol açmıştır.

Anahtar kelimeler: İmlâ, İmlâ kılavuzu, İmlâ meselesi.

Түрк басма сез жана интеллигенция чөйресүнде 1910-жылдан баштап латиницаны кабыл алуу тууралуу талаштар жүргөн. Экинчи конституциялык монархия мезгилиндеги бул демилге 1928-жылы 1-ноябрда Ататүрк тарабынан ишке ашырылып, түрк тили фонетикага негизделген алфавитке ээ болгон [1].

Алфавит комиссиясы 1928-жылы Ибрахим Грантайдын «Алфавит тууралуу докладын» жарыкка чыгаргандын соң орфографияда биримдикти камсыз кылуу максатында бул докладдага таянуу менен ошол эле жылы Тил комиссиясы тарабынан Орфография сөздүгү чыгарылган [2]. Жаңы алфавитке жана жаңы жазсуу тартибине оттүү жарайында жана кийинчөрөэк орфографияга байланыштуу бир топ маселенин чечилишине жардамчы болгон «Орфографиялык сөздүк» он уч жыл бою колдонулган.

Бирок айрым чет тилден киргиз сөздөрдүн жазылышынын көрсөтүлбөшү, жазуу эрежелеринин так жана даана берилбеши олкы-солкулуктарга жана башаламандыкка жол ачкан. Ататүркүн көрсөтмөсү менен бул маселе чечилип, жазуу жана оозеки кеп арасындағы айырмалар жоюлуп, тилде биримдикти камсыз кылуу, түркчөнү өнүктүрүү, байтуу жана тазалоо иштерин жүргүзүү жана түрк тилини изилдөө учун 1932-жылы Түрк тилин иликтөө уому (Тык Dil Tetkik Cemiyeti) негизделген. Бул уюмдун аты 1934-жылы Түрк тилин изилдөө уому, 1936-жылы болсо Түрк тил уому (Тык Dil Kurumu) болуп өзгөртүлгөн [3].

Билим берүү министрин аталган уюмдун төрагасы кылган уставдын тиешелүү беренеси 1951-жылы өзгөртүлүп, уюмдун мамлекет менен байланышы кесилген. 1982-жылы кабыл алынып, учурда да иштеп жаткан конституцияга жараша Түрк тил уому менен Түрк тарых уомуна конституцияга ылайык негизделген «Ататүрк» атындағы маданият, тил жана тарых жогорку уюмунун карамагына өткөрүлүп, мамлекет менен байланышы кайрадан түзүлүп, мурункусунан да күчтүү болуп калган.

Өлкөбүзде орфографиялык сөздүктуу даярдоо, жазуу жана жарыкка чыгаруу милдети конституцияга жараша Түрк тил уомуна жүктөлгөн. Түрк тил уому негизделгенден бери жазуу эрежелерин аныктоо жана орфографиялык сөздүктөрдү жарыкка чыгаруу милдетин аткарарууда.

1928-жылы алгачкы орфографиялык сөздүк басылындан он уч жыл өткөн соң 1941-жылы Түрк тил уому жаңы сөздүктуу басып чыгарган [4]. Бул сөздүк жыйырма төрт жыл бою колдонулган.

Бирок бул мезгилиде сөздүктөгү айрым эрежелердин колдонууга тура келбеши, жазуу эрежелерине байланыштуу айрым көйгөйлөрдүн эч талкууланбай, буларга тиешелүү эч кандай эрежелердин иштелип чыкпаши, адам жана жер-суу аттары менен даталардын кантип жазылыши керектигинин көрсөтүлбөшү, айрым өздөштүрүлгөн сөздөрдүн эки турдүү жазылышина орун берилиши, айрым

эрежелердин сөздөрдүн негизин бузушу, кыскартуулар тизмесинин жоктугу сыйктуу кемчиликтердин негизинде жана сөздүк чыгаруу чечими кабыл алынып, 1965-жылы «Жаңы орфографиялык сөздүк» жарыяланган [5].

1977-жылы кайрадан иштелип чыккан «Жаңы орфографиялык сөздүк» жарык көргөн [6]. Жыйырмады бою колдонулган бул жазуу эрежелерине улай жазуу маселелерин чечүүнү көздөп, 1985-жылы «Жазуу эрежелери» деген ат менен жаңы жазуу эрежелери басылган.

Бул сөздүктүн чыгышы менен жараплан орфографиядагы кемчиликтерди жооу, жазуу эрежелеринин маселелерин чечүү жолдорун көрсөтүү, сунуштарды киргизүү учун 1985-жылы даярдалган жаңы орфографиялык сөздүк жарыкка чыккан [7].

Бирок бул сөздүк да кемчиликтерди жойбогону аз келгесин, орфографияда жаңы талаштарга жол ачкан. Бул сөздүктө тиешелүү сын, эскертүү жана сунуштар эске алынып, 1988-жылы «Орфографиялык сөздүктүн» көңейтилген жаңы басылышы чыккан [8].

Бул сөздүктүн текшерилген жаңы басылышы 1993-жылы чыккан [9]. Туура эмес жасалып кецири жайылбай калган сөздөр менен говорлордо гана колдонулган айрым сөздөр сөздүктөн алынган, ондоо белгисин колдонуу милдеттүү болгон жагдайлар эрежелер белумундеги деталдуу турдө көрсөтүлгөн, талаштуу жазуу эрежелерине тактык киргизилген, жаңы мисалдар кошулган, тизмеде бөлөк жазылыши керек деп саналган сөздөрөгө орун берилген.

Бирок туура жазуу маселелерине байланыштуу талаштар эч токтогон эмес. Уюмдан тышкary жарыкка чыккан түрдүү сөздүктөр билим берүү тармагында, пресса жана байланыш дүйнөсүндө да башаламан жазууга жол ачкан. Мына ушундай кырдаалда сөздүктүн жаңы басылышын даярдоо иши башталып, мурунку басылыштарда баштан өткөндөр эске алынып, даярдалган жаңы сөздүктө сөздөрдүн салттуу жазылыш формалары негизге алынып, талаштарды токтотуу максатында орфографияда ортонку жолго салуу максат кылынган. Көңейтилген жаңы басылышы 1996-жылы чыккан [10]. Бул басылышта тилде болуп жаткан маселелердин натыйжасында пайда болгон орфографияга байланыштуу жаңы көйгөйлөр эрежеге баш ийдирилген, мурунку басылыштарда козголбогон жагдайлар жазуу эрежесине айланырылган, көйгөй жараткан ар кандай жагдайдын жана сөздүн сөздүктө орун алышина кам көрүлгөн, эрежелерге байланыштуу белумде көнүл бурулушу керек болгон жагдайлар «Эскертүү» түрүндө ар кыл мисалдар менен түшүндүрүлгөн.

2000-жылы Орфография комиссиясы сөздүктуу баштан-аяк окуп, текшерип, керектүү түзөтүү жана толуктоордуу киргизип, көңейтилген жаңы текшерилген «Орфографиялык сөздүктүн» жаңы басылышын жарыкка чыгарган [11].

## Тил илиминин маселелери

2003-жылы 13–14-марта Түрк тил уюмунда «Орфография көйгөйлөрү» деген чогулуш уюштурулган. Бул чогулушта жазуу эрежелери, тилде болуп жаткан маселелердин кайсылары сөздүктө чагылдырылышы керектиги жана орфографияяга байланыштуу башка маселелер талкууланган. Маселеге байланыштуу ётө көп адамдын жана уюмдун пикирин алуу учун болушунча көнүри көтөшүүнү камсыздоо максатында был чогулушка Билим берүү министрлигинин Таалим жана Тарбия коллегиясынан мүчө жана өкүлдер, университеттердин тиешелүү белүмдерүнөн окутуучулар, пресса, ТРТ, Анаadolу Ажансы, түрк тилине кызыккан жараптык коом институттарынан өкүлдер жана компьютерлердеги туура жазууну текшерүү программасын даярдагандар да чакырылган.

Бул чогулуштагы сунуштар эске алынып эрежелер баштап-аяк иликтенген, жазылышы талаштуу жана көп формалыу сөздөрдүн кайсыларынын негизге алынышы керектигин адабий чыгармалардан, гезит-журналдардан карап чыгып, интернеттен да пайдаланган. Мурунку сөздүктөрдө талаш темасы болгон жазуу эрежелери кайрадан текшерилип, көнүри жайылып калыптанган формалардын негизге алынышына чечим чыгарылган, ар кейгөйлүү жагдай жана сөздүн эрежелер жана тизме белүмдерүндө орун алынына коңул бурулган, бөлөк же биргэ жазылган татаал сөздөрдүн көнүри жайылган колдонулуштары кабыл алынган, түзетүү белгиси колдонулган жерлер кайрадан текшерилген, кыскартуулардын колдонулушуна тиешелүү деталдуу эрежелер аныкталган, ж.б. иштер аткарылып, натыйжаласаңдук баштап-аяк текшерилген. 2005-жылышында орфографиялык сөздүк чыккан [12].

Бирок бул сөздүк да 2012-жылы түрдүү өзгөртүлүлөр менен кайра басылган [13].

Түрк тил уому жазууда биримдикти орнотуу, тил биримдигин сактоо канчалык маанилүү экенин эске алып аракет жүргүзүүдө, биритириүүчүү жагдайларды көз алдында кармоого аракет кылууда, жазууда болуп жаткан талаштарга чекит коюуга жана ар ким тарабынан өздөштүрүлө турган, колдонула турган жазуу эрежелерин жана жазуу формаларын көнүри жайылтыксы келип, ар бир эреженин, ар жазылыштын үстүндө дыккат иштөөдө. Бирок орфографиялык сөздүктүн он биржолу ар кандай өзгөрүүлөр менен жалпысынан басылышы талаш-тартыштарга шарт түзгөн. Айрыкча анчалык көп өзгөртүү болбогондуктан аталган санга кошулбаган сөздүктөр да бар.

Жазууда талаш-тартыштарга жол бербеш учун, ыгы жок талаштар жазма тилдин чакчелекейин чыгарбашы учун, тескерисинч, анын өнүгүшүү жана байышы учун бир тилдин эрежелери аныкталгандан кийин ага өзгөртүү киргизүүдөн оолак болуу зарыл. Жаны басылган ар бир орфографиялык сөздүктөгү айырмачылыктар тилге жаны киргөн элементтерге жанамаанилергегана байланыштуу болусу абзел. Идеалдуу орфография болбайт, орфографиядагы маанилүү нерсе – анын традициялуптуу. Башында оозеки тилге негизделген жазуу системасы алынган болсо да, мезгилдин етушу менен оозеки кептө пайдалуу чагылдырылбашы керек. Анысыз деле оозеки айтылыштагы бардык өзгөчөлүктөр жазууга етту деп айттууга да болбайт. Азыркы учурда *eğlen-, dığın-, dığım-, eğ'i* сыйктуу сөздөр өтө тамгасы менен берилсе да, *vey* жана *tūy* сөздөрү у тамгасы менен берилет. Бул сыйктуу мисалдар ётө көп [14].

Түрк тил уюмунун «Орфографиялык сөздүгү» боюнча жумушчу тобу ар бир эрежеге байланыштуу жүздөгөн мисалды текшерип жатканда орфография өнөкөт жана салт болуп саналат деген принцип менен колдонулуш жыштыгын эске алганга аракет кылган, бирок секен жети жылдан бери биз колдонуул келе жаткан латиницага негизделген түрк алфавитинде, тилемке каршы, орфографиянын толук салтка айланганын, турккүү абалга келгенин айта албайбыз. Кандай гана кылдаттык менен даярдалбасын, жарыкка чыккан ар бир сөздүк сынга алынган. Чынында, жарыкка чыккан ар сөздүктө сыйдалчу жагдайлар болушу мүмкүн. Сындар жүргүзүлүп жаткан иштерге багыт берет, түрдүү көз караштарды пайдалып, бирок орфографияда биримдикти камсыз кылуу негизги маселе болуп саналат. Татаал сөздөрдүн бирге же бөлөк жазылышы, апострофтун колдонулуп же колдонулбашы, көнүри жазылышын сөздөрдүн жазылышы өндүү маселелерде объективдүү түуралыкты издеөнүн кажети жок. Ар басылышта сөздүктүү дагы да өнүктүрүүгө, көнүктүрүүгө, эрежелерди так жана түшүнүктүү кылууга аракет кылғынган, бирок өзгөртүүлөр менен жарыкка чыккан ар бир сөздүк «Ар басылышында өзгөртүү киргизилип жатат» деген сөздөр менен баркы кетирилип, ишенимдүүлүгүн жоготкон.

Айрыкча өлкөбүздө орфографиялык сөздүктүү даярдоо, жазуу жана чыгаруу милдети Конституциянын 134-беренесине таянуу менен чыгарылган 664 номерлүү мыйзамдын 10-беренесинин «Ч» параграфы менен Түрк тил уюмунда ыйгарылган болсо да, бул ыйгарым укуктуу мекеме санкция жана таасир күчүнө ээ эмес. Анын үстүнө, аталган уюмдан тышкы ар кандай уюмдар жана кишилер орфографиялык сөздүк даярдоодо, дээрлик баары эз орфографиясын жаратып, өздөрүнүн эрежелерин белгилөөдө жана ошого жарааша жазышууда. Акыркы жыйирма жыл ичинде ар кыл мекеме жана адамдар тарабынан, айрымдары бири-бирине же Түрк тил уому чыгарылган орфографиялык сөздүкке опокшо болсо да, болжол менен элүүгө жакын орфографиялык сөздүк чыгарылган.<sup>15</sup> Ушул сандан эле орфография жаатында түзүлгөн абалды элесттөс болот.

Орфография көйгөй тилдин дайыма «көз алдында» болуп, эң көп талаш жараткан маселеси. Негизи, орфографияда бир сөздүн жазылышы маселесинде бир пикирге келүү максат кылынат. Орфографияда сөзсүз туура, сөзсүз жаңылыш деген нерсе болбайт. Эң маанилүүсү бир чечимге келүү жана баарынын буга баш ииши менен биримдикти камсыз кылуу. Орфографиялык сөздүк чыгаруу ишин алып барган уюм эрежелерге эч кандай өзгөртүү киргизбеши керек. Индивидуалдык баамдоо жана интерпретациялардын негизинде жазуу эрежелеринде айырмачылыктардын же туура көлбестиктердин пайдалуу шарт түзүлбөш керек. Орфография эрежелерини аныкталган соң ар бир жазуучунун, ар бир изилдөөчүнүн, ар бир уюмдун ага баш ииши, ар жазуунун ага ылайык жазылышы талап кылынат. Бул улуттук түшүнүк тилдеги биримдик жагынан абдан маанилүү. «Тилин жоготкон мекенин да жоготот» деген сөздү эске алуу менен ар бир адам жазуу эрежелерине баш ииип, тилине болгон урматын көрсөтүшү керек. Бул жагдай жазуудагы жана тилдеги биримдик жагынан гана эмес, эне тил түшүнүгүнүн калыптануусу жагынан да маанилүү.

## Тил илиминин маселелери

### Адабияттар

Дил Энжумени (1928):Имла Лугати, 1, Стамбул: Девлет басмаканасы.

Булут, Месут (2013): “Жумхуриет Дөнеми”нден Гүнүмүзө Япылан Түркчө Язым Кылавузу Чалышмаларында Түркчө Язым Кылавузлары Узерине Бир Кайнакчаденемеси”, Интернатионал Жоурналоф Сожиал Сзиэнже, 6/ 6, б. 277-304.

Сагол, Гулден (2001): “Галатларын Дегерлендирилмеси”, Догу Акдениз Университетеси Улусларапасы Сөзлүкбилим Семпозиуму Билдирилери, 20-23 Майыс 1999, Яйымахазырлайлар: Нуреттин Демир-Емине Ийлмаз. Газимагуса, б. 143-152.

Сагол Йүкsekкая, Гулден (2013): “Түрк Дүньясыны Алфабелери”, Гечмиштен Гележеге Түркчө, Элгинкан Вакфы 1. Түрк Диливе Эдебияты Куултайды Билдирилери, 17-19 Нисан 2013, Китабеви, Истанбул, б. 393-407.

Санжак, Шенол-Мехмет Алвер-Ерхан Дурукан (2009): “Түрк Дил Курумунун Имла/Язым Кылавузларындаки

Дегишиклилер Узерине Бир Инжелеме”, Ататүрк Университетеси Сосял Билимлөр Энситутусу Дергиси, 13/1, б. 117-130.

Түрк Дил Куруму (1941):Имла Кылавузу. Орфографиялык сөздүктүн экинчи басылыши.Стамбул: “Жумхуриет” басмаканасы.

Түрк Дил Куруму (1965): Ени Имла Кылавузу. Стамбул.

Түрк Дил Куруму (1977): Ени Язым Кылавузу, Анкара.

Түрк Дил Куруму (1985): Имла Кылавузу. Анкара.

Түрк Дил Куруму (1988): Имла Кылавузу. Ондолгон жаңы басылыши. Анкара.

Түрк Дил Куруму (1993): Имла Кылавузу. Анкара.

Түрк Дил Куруму (1996): Имла Кылавузу. Анкара.

Түрк Дил Куруму (2000): Имла Кылавузу. Толукталган жана ондолгон жаңы басылыши, 27-басылыши. Анкара.

Түрк Дил Куруму (2005): Язым Кылавузу. Анкара.

Түрк Дил Куруму (2012): Язым Кылавузу. Анкара.

Ж.Жумалиев,  
БГУнун проф. м.а.

## «КУТАДГУ БИЛИГДИН» ТИЛИ ЖАНА НУСКАЛАРЫ ТУУРАЛУУ ОКУМУШТУУЛАРДЫН ПИКИРЛЕРИ

*Кыскача мазмуну: Макалада «Кутадгу Билиг» эстелигинин кайсы түрк урууларынын тилинде жазылгандыгы жөнүндө окумуштуулардын пикирлери, ошондой эле анын көчүрмөлөрү, көчүрмөлөрдүн жарыяланышы тууралуу сөз болот.*

*Түйнүдүү сөздөр: «Кутадгу Билиг», Жусуп Баласагын, Махмуд Кашигари, түрк урууларынын тилдери, көчүрмө, факсимили нускалары, жарыяланышы.*

*Аннотация: В статье изложены взгляды ученых, о том, на каком тюркском языке создано произведение «Кутадгу билиг»; рассмотрены его фото, факсимильные копии и публикации; дана авторская концепция по данной тематике.*

*Ключевые слова: «Кутадгу Билиг», Юсуф Баласагун, Махмуд Кашигари, языки тюркских племен, копия, факсимильные копии, публикации.*

Чыгарманын кайсы тилде жазылгандыгы тууралуу пикирлөргө кайрылардан мурда «Кутадгу Билигдин» Жусуп Баласагын уйгур жазуусу менен жазган же араб жазуусунда жаздыбы деген маселеге карата изилдөөчүлөрдүн айткан негизги көз караштарына токтоло кетели. Эмгектин түп нускасынын жок экендигине карабастан, Туркия аалымы Р.Арат бу маселөө боюнча өз пикирин далилдөө үчүн төмөнкүдей аргументтерди көлтире: «Каражанийдер солаласы ислам динин мамлекет дини кылгандан кийин араб тили менен байыркы уйгур тилин бирге колдонгон. Ал тургай Хасан Буграхан доорунда да Жаркендин ар түрдүү кат алакалары ушул эки тил жазуусунда жазылчу жана байыркы уйгур жазуусунда кол коюлчу, ошону менен бир мезгилде Орто Азия, Алтын Ордо хандыгы жана Иран сыйктуу мамлекеттерде ХҮ1 кылымдарга дейре байыркы уйгур жазуусун колдонуп келген. Ушул абалга негизделип Хасан Буграханга тартуулган «Куттуу билим» байыркы уйгур жазуусунда жазылган» деп караган (Г.Жамал,31). Р.Араттын мын-

дай «эн биринчи нуска байыркы уйгур жазуусу (А нуска) менен бүткөн» деген пикирин бир катар изилдөөчүлөр колдошсо, башкалары С.Е.Маловдун пикирин кубаттап, «Кутадгу билиг» негизи араб жазуусунда жазылган деген көз карашта турушат. Башкалардын пикиринде Жусуп Баласагын дастанды эки түрдүү жазуу менен өзү жазган. Нью Ружи болсо ага анча маани бербей, тилине көбүрөөк көнүл бургандыктан, «байыркы уйгур же араб жазуусунда жазылган бийлик тили» деген эки анжы ойду айткан.

Бу маселеге караганда «Кутадгу билигдин» кайсы түрк тилинде жазылгандыгына окумуштуулар көп кайрылышат жана ал жөнүндө аалымдарда бирдей көз караш жок. Ошондуктан азыркыга чейин алардын арасында аталган чыгарма байыркы уйгур тилинде (В.Радлов), белгисиз түрк тилинде (В.Радлов), уйгур аалымдарынын пикиринде хакания тили Турпан Идикуттагы уйгур тили менен бир тил (Имин Турсун. «Кутадгу биликнин тили//«Булак» журнали), Каражанлар доорундагы тил бир топ уйгур